

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ  
ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ**

**ЖУСУП ТУРУСБЕКОВ АТЫНДАГЫ №33 ЖАЛПЫ  
БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ОРТО МЕКТЕБИ**

**ХИМИЯ КААНАСЫНЫН  
ПАСПОРТУ**

**МУГАЛИМ: ҮРҮСБЕК КЫЗЫ ШАЙЫРГҮЛ**

## **Кабинет паспортунун мазмуну**

- Кабинет жөнүндө жалпы маалымат
- Кабинетке коюлуучу талаптар
- Сабак өтүүгө акт
- Кабинет башчысынын милдеттери
- Иш кабинетинин перспективалык планы
- Кабинеттин иштөө тартиби
- Кабинет жабдуулары
- Кабинет колдонуунун эрежелери
- Окуу каражаттарынын тизими
- Кабинеттин планы

# **КАБИНЕТКЕ КОЮЛУУЧУ ТАЛАПТАР**

- 1. Кабинетте мебель, техникалык каражаттар болуусу керек.**
- 2. Кабинет атайын окуу каражаттары менен жабдылуусу зарыл**

- *Картиналар*
- *Таблицалар*
- *Ар түрдүү пособиялар*
- *Дидактикалык материалдар ж.б*

**3. Окуучулар окуу иштеринде ээ болуучу ықмаларды уюштурууга керек болгон экспозициондук материалдар болуусу шарт.**

**4. Кабинетте төмөнкүдөй кошумча адабияттардын болуусу керек.**

- *Справочниктер;*
- *Илимий - популярдуу эмгектер;*
- *Ар түрдүү авторлордун окуу китептери;*
- *Илимий - методикалык окуу куралдар;*
- *Окуучулардын практикалык жана өз алдынча иштеринин үлгүлөрү;*
- *Олимпиадалык тапшырмалардын топтору ж.б.*
- *Кабинетте окуу краҗаттары системаланган болуусу керек:*
- *Түрү боюнча (карталар, схемалар, таблицалар ж.б.)*
- *Класс боюнча.*

**5. Кабинетте таратып берүүчү төмөнкүдөй материалдардын болуусу керек:**

- *Өз алдынча иштерди индивидуалдык, группалык, фронталдык уюштуруу учун;*
- *Билимдерин; билгичтиктерин текшерүү учун (карточка-тапшырмалар);*
- *Тереңдетип билим берүүгө даярдалган тапшырмалар.*

**6. Кабинет санитардык-гигиеналык шарттарга, эстетикалык жана техникалык талаптарга жооп берүүсү керек.**

## **Кабинет башчысынын милдеттери:**

- 1.1. Кабинетти окуу программасына ылайыктуу керектүү окуу куралдары жана приборлору менен жабдуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү;
- 1.2. Мектеп кабинеттеринин талабына ылайык окуу кабинетин санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык күтүү;
- 1.3. Кабинеттин тазалыгына көз салуу, класстагы окуучулардын күчү менен дайыма генералдык тазалоо жүргүзүү;
- 1.4. Кабинетти жашылдандыруусунун абалына көз салуу;
- 1.5. Окуу кабинетин ар кандай окуу-методикалык документтер, каталог, справочниктер, инструкциялар менен камсыз кылыштуруу;
- 1.6. Кабинеттин желдетүү системасына көз салуу, анын он абалда болушун текшерип туруу;
- 1.7. Окуу кабинетинин өнүгүшүнүн жылдык жана 3 жылга эсептелген иш-планын түзүү, анын аткарылышына көзөмөл кылуу.
  
- 1.8. Окуу кабинетинин жабдууларына көз салуу, күтө билүү;
- 1.9. Өз убагында жарабай калган, убактысы келген жабдуу, прибор жана башка буюмдарды чыгыштоо;
- 1.10. Коопсуздук эрежелеринин сакталышын камсыз кылуу, окуучулар менен журналга тиешелүү белги кылуу менен инструктаж өткөрүп туруу, кабинетте окуучулардын тиешелүү эрежени сакташына көз салуу;
- 1.11. Кабинетте инвентардык китептин болушун камсыз кылуу;
- 1.12. Кабинетте окуучулардын жана мугалимдердин чыгармачыл иштерин чогултуп, алардын банкын түзүү.

## Кабинетти өнүктүрүүнүн келечек планы

<i>№</i>	<i>Келечекте эмне пландаштырылган</i>	<i>Мазмуну</i>	<i>Аткарылуу мөөнөтү</i>	<i>Ким жсооптуу</i>
1.	<i>Кабинет ти жабдык тоо</i>	<i>Класстык бурчту, дубал планшеттерин <u>жсаныртуу</u></i>	2022-ж.	
2.	<i>Кабинетти жашылданы руу</i>	<i>Гүлдөрдү, гүл өстүргөн челектерди жсаныртуу</i>		
3.	<i>Кабинетке жасалуучуреномт</i>	<i>Кабинеттин дубалдарын, плинтустарын эмаль менен сырдоо. Булунгөн эмеректерди жсаныртуу</i>		
4.	<i>Дидактикалы к материалдард ы даярдоо, топтоо:</i>  <i>► Тесттердин топтомуу;</i> <i>► Өз алдынча иштерүүчүн материалдар;</i> <i>► Текшерүү иштердин срездери ж. б.</i>	<i>-класс үчүн</i>	<i>Жыл ичинде</i>	
5.	<i>Видео, аудио Материалда рды топтоо;</i>	<i>Предметти октууга, тарбиялык сааттарга,ата- энелер чогулууштарына зарыл болгон материалдар</i>	<i>Жыл ичинде</i>	

## **Сабактардын регламенти**

<b>Сабактардын тартиби</b>	<b>Убактысы</b>		
<b>1-сабак</b>	<b>8.30-9.15</b>		
<b>2-сабак</b>	<b>9.20-10.05</b>		
<b>3-сабак</b>	<b>10.10-10.55</b>		
<b>4-сабак</b>	<b>11.05-11.50</b>		
<b>5-сабак</b>	<b>11.55-12.40</b>		
<b>6-сабак</b>	<b>12.45-13.30</b>		

**Кабинеттеги эмерек, окуу буюмдары жана техникалык  
каражаттардын тизмеси жазылган**

**ИНВЕНТАРДЫК ВЕДОМОСТЬ**

<b>№</b>	<b>Кабинеттеги жабдуунун атальшы</b>	<b>Саны</b>	<b>Алынган жылы</b>	<b>Инвентардыйк номер</b>
1.	Парталар	15	2015	6
2	Отургучтар	30	2015	6
3	Доска	1	2015	6
4	Окутуучунун столу	1	2015	6
5	Окутуучунун отургучу	1	2015	6
6	Дубалга тағылган планшеттер	14	2022	6
7	Шкафтар	1	2015	6
8	Аптечка	1	2022	6
9	Гүлдөр	6	2022	6
10	Кол жууий турган раковина	-		6
11	Занавеска	3 даана	2015	6

**Окутуунун тех. каражаттары**

<b>№</b>	<b>Тех.каражаттын аты</b>	<b>Саны</b>	<b>Алынган жылы жана маркасы</b>	<b>Инвентардыйк номер</b>
1	Интерактивдик доска	-		
2	Проектор	1	2022	Инв6
3	Сыналғы	2даана	2022-ж	Инв 6
4	Компьютер	1 даана	2022-ж	Инв 6

## **Кабинетти пайдалануу эрежеси**

- ❖ Кабинетти сабак башталардан 15 мунөт мурда ачык болуусу керек.
- ❖ Кабинетте окуучулар мугалим болгон кезде гана боло алышат, мугалим жок кабинетте окуучулардын өз алдынча болууларына тыюу салынат.
- ❖ Кабинетти ар бир танапис сайын желдетип, чоң танаписте нымдуу чүпөрөк менен чандарын сүртүү керек.
- ❖ Сабак бүткөндөн кийин ал кабинетте сабак өткөн мугалим кабинетти жыйнатып, жуудуруп, ачкычты тиешелүү адамга тапшырып кетүүсү зарыл.
- ❖ Кабинетте сабак өткөн мугалим ачкычтын экинчи көчүрмөсүн жасатып алуусу керек, ал эми өрт коопсуздугунан сактануу максатында запаста турган ачкычты алууга тыюу салынат.

## **КАБИНЕТТЕ ИШІӨНҮН САНИТАРДЫК-ГИГИЕНАЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ**

- 1. Кабинеттеги столдорду 2-3 катар қылыш аралыгы 0,6 - 0,7м дең жайгашиныу керек.**
- 2. Класс доскасынан биринчи катардагы партага чейинки аралык 2- 2,75 м, ал эми доскандан акыркы пардага чейинки аралык 8м, ал эми терезеден алыстыгы 6 м дең ашпоосу керек.**
- 3. Мугалим ар дайым окуучулардын партада туура отуруусун көзөмөлдөп туруусу керек.**
- 4. Мугалим отурган орду биринчи катардын астында жайгашины досканы окуучулардан тоспошу зарыл.**
- 5. Кабинетте температуралык режим керек (40 - 60% нымдуулукта 16° -18° температуранын түшүшү предели 2°-3°)**
- 6. Кабинетти ар бир тананисте желдетүү керек.**
- 7. Жазында жана күзүндө терезенин айнектерин ичинен жана сыртынан тазалоо талап қылышат . Плафондорду бир окуу жылында эки жолу тазалоо керек болот.**
- 8. Көрүүнү жасакыртууга карата профилактика иретинде бир сабактын ичинде терезеден алысты каратуу аркылуу көздү эс алдыруу керек.**

## **ӨЗҮН АЛЫП ЖУРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ:**

### **1. Коомдук жерлерде өзүн алып жүргүүнүн эрежелери:**

- ❖ Өзүңдү токтоо карма.
- ❖ Көңүл коюп кара, ук эки жакка өтпө
- ❖ Уруксатсыз эч нерсеге тийбе.
- ❖ Катуу сүйлөбө.
- ❖ Экскурсоводго рахмат айтканды унутпа.

### **2. Жаратылышта өзүн алып жүргүүнүн эрежелери:**

- ❖ Ичкенге жана колду жууганга таза суу пайдалан.
- ❖ Чүнкүрларга толгон суудан ичпе.
- ❖ Сен тааныбаган өсүмдүктөрдү чогултпа, эч качан аларды оозуңа салба.
- ❖ Таштандыларды таштаба, жаратылышты бүлгаба.
- ❖ От жакпа.
- ❖ Бактарды сындырба.

### **3. Көчөдө жүргүүнүн коопсуздук эрежелери:**

- ✓ Эгерде көчөдө сен кетип бара жатканыңда сенин артыңдан бирөө чуркан жөнөсө, үйүңө чейин алысыраак болсо анда эл көп болгон жерди көздөй чурка: дүкөнгө, автобустун аялдамасына ж.б. Эгер сага тааныш эмес адам сени алып кеткенге аракет жазаса каршылык көрсөт жана мүнкүн болушунча кыйкырып жардамга чакыр: <Жардам бергиле! Мени чоочун адам алып кетип бара жатат!>
- ✓ Тааныш эмес адамдар менен машинага түшпө. Эч качан сенин жакындарыңдын акчасы көп экендигин айтып мактанба.
- ✓ Эгер үйүңдө эч ким жок болсо тааныш эмес балдарды чакырба.
- ✓ Карапы киргиче эле эшикте ойноп журө бербө.

1. Мугалимдин столу
2. Доска
3. Стол, стулдар
4. Окуу информацыйлык стендер
5. Терезелер

## Кабинетти өнүктүрүүнүн келечек планы

№	Келечекте эмне пландаштырылган	Мазмуну	Аткарылуу мөөнөтү			Ким жсооптуу
			2020- 2021	2021- 2022	2022 2023	
6.	<i>Кабинетти жабдыктоо</i>	<i>Класстык бурчту, дубал планшеттерин <u>жасыртуу</u></i>		+		Каб жет
7.	<i>Кабинетти жашылданыруу</i>	<i>Гулдорду, гул өстүргөн челектерди жасыртуу</i>		+		Каб жет
8.	<i>Кабинетке жасалуучу ремонт</i>	<i>Кабинеттин дубалдарын, плинтустарын эмаль менен сырдоо. Бүлүнгөнэмеректе рди жасыртуу.</i>		+		Каб жет
9.	<i>Дидактикалык материалдардыдая рдоо, топтоо:</i>  ► <i>Тесттердин топтомуу;</i>  ► <i>Өз алдынча ишигер үчүн материалдар;</i>  ► <i>Текшерүү ишигерди нэрзедери ж. б.</i>	<i>-класс учун</i>			<i>Жыл ичинде</i>	Каб жет
10	<i>Видео, аудио Материалдарды топтоо;</i>	<i>Предметти окутууга, тарбиялых сааттарга,ата -энелер чогулуштарына</i>			<i>Жыл иchinde</i>	